

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ
КИРЕШЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025 жылдын 31-майга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУУСҮНӨН УЛАМ
ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баанынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше
Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам
Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар
КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)
Киреше салыгы

ПАЙДА/(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫЛЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: 31.05.2025-жылга чейин регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык пайда/чыгым

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

* аудит боюнча текшерилген / аудированная

Закрытое Акционерное Общество
«Коммерческий Банк КСБ»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ
по состоянию на 31 мая 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Формирование резерва под обесценение активов, по которым не
начисляются проценты
Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК)

Прибыль на акцию

*Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной
отчетностью (НБКР) за 31.05.2025г.

Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

	31 мая 2025г	31 мая 2024г
Процентные доходы	153 437	139 082
Процентные расходы	(93 158)	(66 004)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	60 278	73 078
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(21 120)	(2 872)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	39 158	70 206
Комиссионные доходы	108 674	101 827
Комиссионные расходы	(80 674)	(79 948)
Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами	1 549	7 360
Чистый доход по операциям с иностранной валютой	201 479	170 969
Формирование резерва под обесценение активов, по которым не начисляются проценты	5 729	8 146
Прочий доход	2 566	1 205
ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	239 324	209 559
Операционные расходы	(206 877)	(156 832)
ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	71 605	122 933
Налог на прибыль	(7 741)	(10 800)
ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период	63 864	112 133
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК)	63 864	112 133
Прибыль на акцию	63,86	140,17
	64 161	

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2025 жылдын 31-майга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
РЕПО келишими боюнча сатып алынган финансылык активдер
Ассоциацияланган мекемелерге берилген инвестициялар
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:
Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын орто мөөнөттүү кредити
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилик
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординацияланган карыз
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо камы
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: 31.01.2025-ж. үчүн регулятордук отчетко Улуттук банктын ылайык резердин көлөмү.

Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Терагасы, Председатель Правления

* аудит боюнча текшерилген эмес / не аудированная



Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 мая 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам
*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Финансовые активы, купленные по договору РЕПО
Инвестиции в ассоциированную компанию
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и прочих финансовых учреждений
Среднесрочный кредит Национального Банка Кыргызской Республики
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординированный займ
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР) за 30.04.2025г.

Резервы на покрытие убытков по кредитам
Резервы на покрытие убытков на проценты

Самакова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 мая 2025г	31 мая 2024г
5 672 871	5 871 241
1 315 408	959 525
219 180	114 701
79	-
119 418	179 290
2 359 412	2 005 139
(135 422)	(90 988)
2 343 408	2 093 441
-	-
228 107	191 798
-	-
-	-
138 048	83 036
83 963	59 024
75 958	59 987
2 884	627
-	-
85 145	1 566 942
10 165 050	11 000 324
394 886	117 413
-	-
7 903 845	9 236 148
90 467	63 730
8 082	3 001
8 016	4 075
1 387	0
-	100 236,00
-	0
344 922	210 747
8 751 606	9 735 350
1 000 000	1 000 000
-	-
349 580	152 841
63 864	112 133
1 413 445	1 264 974
10 165 050	11 000 324

(157 999)
(4 054)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2025 жылдын 31-майга карата (кириштүү)
по состоянию на 31.05.2025г. (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20% ашык эмес	9,7%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15% ашык эмес	0,4%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)
Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.3)	30% ашык эмес	13,9%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.1)	12% кем эмес	19,6%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.2)	8% кем эмес	20,5%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)
Негизги капиталдын Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.3)	6% кем эмес	20,5%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)
Лeverаж (К 2.4)	6% кем эмес	11,5%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Банктын ликвиддүүлүк көрсөткүчү (коэффициенти) (К 3.1)	45% кем эмес	116,1%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)
Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)	18% кем эмес	22,3%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)	20% ашык эмес	4,5%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)	20% ашык эмес	8,7%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)	20% ашык эмес	0,6%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)	20% ашык эмес	0,8%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления



Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер